

Интернет-версия: zaman.smikbr.ru

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ ЭМ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ ГАЗЕТИ

ВРЕМЯ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кенгеш

Спорт федерациялары – тийишли даражага

Правительствону ююнде КъМР-ни Президентни Арсен Канокон республиканы спорт федерацияларына тасмаглары бла тобшегенди. Кенгеше дагыда оланы попечитель советтерини председателини айыруу вопрос да сюзюлгенди.

Аланы къорууларга керек болууда.

Ызы бла у республикада ишленген 26 спорт федерацияны жетишилери эми комиссияларны иксеринден КъМР-ни спорт министри Аслан Абаюнов доклад этгенди. Ол аланы хар биринде энци тохтап, жыйылганында алада болуму бла шагъаргенди.



ону Асланбек Хуштовну кандидатурасы къорзотулуп эди. Алай Арсен Канокон ол аслам заманын республикадан тышкарда эмда эршилууде этерге эми себетли ишни кереклигине бардырал туралыны ишкегиин билдиргенди. Ол себепден бу вопрос ачыкъла къалганды. Ызы бла Президент аны федерацияны попечитель советини башчысындан кетерип, орунуна КъМР-ни эл мюк министри Альберт Каздохону салырганын тилегенди. Жыйылганында аны ол илемини къыбыл къоргенди.

Андан сора Арсен Канокон, хар федерацияны таматгасы бла къысха ушакъ бардырал, къалпай жарысулары, телекери болганына тынгылаганды. Сёз ючюн, Альпинизмни бла тау туризмни федерацияны таматгасы Елмезлини Абдулхамит Грозини бла багъалы чек арт кезиуде ол тириштуру бардырал туралыны жарып билдиргенди. Боссада ала ашудан 15-20 километрге орналаштырганын КъМР-ни Президент Федерация Совете Къабарты-Малкъардан келечиле буурурганды, дегенди.

Жыйылууну ахырында Арсен Канокон федерацияны таматгаларындан сора, аламында бардырал туралыны эршилууне республикада этерге федерацияны башчысындан кетерип, орунуна КъМР-ни эл мюк министри Альберт Каздохону салырганын тилегенди. Жыйылганында аны ол илемини къыбыл къоргенди.

ТАПКАСХАНЛАНЫ Аминат, Суратпаны Р. МАМИЕВ алагъанды.

Президент Советге

Проектлеге къырал гарантияла берилликдиле

КъМР-ни Президентинде Инвестиция проектлени жашауда бардыры жаны бла Советни быйыл биринчи жыйылууда беш проект оозолуп къабыл къоргенди. Кенгеш КъМР-ни Айтныу эл инвестицияла жаны бла агентствону бла бирге кууралганды. Аны Президент Арсен Канокон бардырганды.

Кенгеше КъМР-ни Парламентини Председатели Чеченланы Анаур премьер-министри Александр Меркулов къытшандыла. Президент, жыйылууну ача, инвестиция проектлени жарашдырылуу ишге баш магъана берирге кереклигин чертгенди. «Биогонлюде Север-Кавказ федеральный округу инвестиция планы жарашдырыла турлады, биз да анга къошулуурга борчулук. Проектрибиз не магына бла да тынгылы хазырлангырга кереклиги», - дегенди.

Арсен Канокон проектле, къабыл жазып къалмай, жашауда бардырыларга этерге кереклигин чертгенди. КъМР-ни Правительствоуну биринчи орунбасары Адиб Абдураманов бла КъМР-ни экономиканы айыртууну сатуу-алуу министри Мухамед Алиев бу ишни контролду тутарга буурганды.

Повесткага кече, Мусуланы

Алай СКФО-ну инвестиция планына къошарга болганын проектлени иксеринден билдиргенди. Ол айтканга кере, округу битую субъектлери да кесерини инвестиция планларын хазыр этгенди. Къабарты-Малкъар округда алчы жери алада «Битую да бирге 235 проект хазырлангырыла. Экспертле проектлени юк къауымга юшегенди: жашауда бардырырга жаратуу, магъаналы эмда бек магъаналы. КъМР-ни къорзотген бизнес-планна 25-чи «Бек магъаналы» деген ата тийишли болгъандыла. Битую да бирге уа Север Кавказда 1200 предприятие ачарга белгиленди. Анга 8 триллион сом керекди.

«2025 жылгын дери СКФО-ну экономиканы эми социальный сферасын айтныууну стратегиясын» жашауда бардыры ючюн а федеральный структурала кууралгандыла. Ол санда СКФО-ну айтныу жаны бла комиссия. Анга РФ-ни Правительствоуну Председатели Владимир Путин башчылык этеди. 21-чи январьда уа Есентулик комиссияны биринчи жыйылуу болуурду, анга Арсен Канокон да чакъырылганды. Дагыда «СКФО-ну айтныууну корпорациясы» да кууралганды. Ол инвестиция проектлени экспертизасын бардырыла, предпринимательге бизнес-планна жарашдырырга болуурду.

2011 жылда инвестиция проектлеге къырал гарантияла беруу иш андан ары жашауда бардырылыкъды. Анга федеральный бюджетден битую округу субъектлери бла да 50 миллиард сом белгиленди. Алай аны жорукларын порленгенди. Кредит ачканы 70 процентине къырал гарантияла алыр ючюн, субъект борчу 10 процентин кеси боюна алырга керекди. Кыралын жанындан тутулуклу кредит ачкыда 300 миллион сомдан арткъу болса этилликди.

Ахыры 2-чи бетдеди.

Къырал Думада

Тишируулары излемлери законнга айланганды

Къырал Думаны депутатлары къыбыл къорган эмда быйлыны 1-чи январьдан ючюлерне кирген бир къауум социальный законны башчылашдырылууну иленилдирине, тозюк болуруна себетлик эте эми къорзатты.

«Ишленген аурган кезилеринде ол санда декрет отпускъа чыгъан тиширууларга да, ача тёлуюн кыяны жоругу быйылдан башлап кирилди. Проблеманы магысы неди десек, тишируу кыяны болууну улл иш хакъ алгъан эсе, декретте чыгъында да пособысы айыр болу келеди. Алай арт эки жылда ол ишлемеген эсе, мада иш хакъ азайгъан эсе, анга ача да аз чыгыды. Законну къатылашырырга белгиленген эди: ишленген аданын аурган кезилерне ачканы топузалы (иш хакъына 100 процентин) аны стажында 15 жылга кете эсе болге. Алгын а, билгенибизча, аны ючюн сегиз жыл керек эди.

Социальный страхованияны юсюндан законда быйыл торленууде декабриде къабыл этилгенди.

Алай аны жашу аналаны асламысы къабыл къоргенди. Артыгъаракъ да вузалы эни бошагъанла, декретте чыгъан эки жыл да ишлемеген, РФ-ни Президентинден бу законну бир кесек жумуштарына себетлик этерин, алай сейирлерин эсе алырын тилегенди. Кырал башчы аланы айтканына эс бурганды. Аны башланчылыгы бла Саулукъ саклауу эми социальный айтныуу министрствону документни дагында бир торлюсон хазырлаганды. Анда декретте чыгъан тишируу болгъанын кере ача тёлуюн ачал болу торлеллиги юсюндан айталды. Тиширууны ол излемлери законнга кирди, аны жукъу къабыл болуурду.

Сабиден аурлуурлары болгъан тиширууларга татылгыз декрет пособе торлелгенди, кенючю кезуу кийирге оуну этилгенди. Ол да неди десек, 2011 жылдан керекте кетген тишируула пособыны торуюн эки замандан бирин сайлау болуурду. Анга ача да страховый компанияны, болгъанын бла врачны сайлау эркинлиги, кертиги бла да, жашауда бардырылыкъды.

Ахыры 2-чи бетдеди.

КЕРМЮЧ

Продукцияларын «Жашил вийкъда» къорзотуоркдюле

Быйыл Къабарты-Малкъар Республиканы агропромшленный комплексини бир къауум предприятиялары 21-чи январьда 30-чу январьда дери Бернин шехерда шазыкъ, терек багъачылыкъга бла эл мюкке жораланган «Жашил вийкъ» деген хакълэ аралы къорчюне къытшаркъанды.

Касперин бек иги товарларын анга ахыр юк жылда къытшып турган «Къабалресурсы» ачыкъ акционер общество, «Нальчикини сюд заводу», «Велес», «Маслозавод «ЗЭТ», «Консерватор», ОАО халвичный завод, «Нальчикский» предприятияла къорзотуоркдюле.

«Агро» чекленген жууплаылыгы болгъан общество, «Сады вийкъ» деген фирма, «Виноград» аны «Виноград» жабъкъ акционер общество ары биринчи кере барла хакълэ аралы даражада къорчюне биринчи кере къытшырыкъды. Предпритие ары мал ашыкъ ачыкъ аптирди.

Къабарты-Малкъар Республиканы «Тирек» деген фирмала жерчилик жаны бла инновация бизнес-проектиде бардырырыкъды. КъМР-ни эл мюк министри Альберт Каздохон айтканга кере, ол ала бирге уа, жангы патрернау эл инвестора табарга оныла болуурду. КъМР-ни Правительствоуну Председатели Александр Меркулов этерди. Аны бла бирге ол къорчюне



Кермюч барлыккъ аккям.

берт Каздохон айтканга кере, ол ала бирге уа, жангы патрернау эл инвестора табарга оныла болуурду. КъМР-ни Правительствоуну Председатели Александр Меркулов этерди. Аны бла бирге ол къорчюне

ге республиканы эл мюк министри Альберт Каздохон, бир къауум муниципальный районаны таматгалары бла бөлмюно алчы предприятияны рынокда отгарын бардырыкъды.

«Жашил вийкъ» деген хакълэ аралы къорчюне дуняда ашазыкъ къорчюне саньнда бек уллулдан бирди. Ол 1926 жылда куурагъанды эми быйыл жетмиш алытчы кере бардырылыкъды. Битую дуняда ашазыкъ эл мюк товарла чыгъаруучулары «Жашил вийкъ» къорчюне продукцияларын рынокда отгарын сынайдыла. Аны бла бирге анда илем болуур болуурду.

УЛЪАШЛАНЫ Мурат.

ЭЛЕКТРОКЪЧ БЛА ЖАЛЧЪТЫУ

Эки ГЭС ишлениркидле

Къабарты-Малкъарны Черек районунда гиче эми орталыкъ гидроэлектростанциялары куурулушлары бошасала, электрочюне тыш рынокдан сатып алуундан республика топузалы къуулуурду.

«РусГидро» ачыкъ акционер общество холдингини саньнда болгъан «Гидропроект институт», ючюне 65,1 мегаватт болгъан Къашхатау ГЭС битуюн сеуге къошулгандан сора да, республикада гиче эми орталыкъ ГЭС-лени проектленин жарашдырууну мындан ары да бардырыкъды. Черек суудагы электростанциялары генеральный планларын жарашдырган да оладу.

2011 жылда башда айтылган институт Тёбен Черек ГЭС-лени куурулушларын бошаууну проект жарашдырыкъды, ары Аущигер ГЭС-де ишлени таммалууну да къошуп. Сёз ючюн, проектилче чабакъланы куурулууну эми тиреде жерле ни тап халга келтиринеуу вопросларына тынгылы къараркъдыла.

Ахыры 2-чи бетдеди.

Бодум

Жер тепгенди

РФ-ни МНС-ини КъМР-де Баш управленийяны пресс-службасында билдиргенлерине кере, тононе 12 сагъат 18 минутда Горжюке жер тепгенди. Ол Къабарты-Малкъарга да жеткенди.

Сейсмологаны билдиргенлерине кере, аны эпицентри Нальчикден 190 километр узакълыкъда, 15 километр теренликтеди. Аны ючюне 6 баллгъа жетгенди. Къабарты-Малкъарны жеринде ол хата келтирмегенди. Бизни корр.

Газетте жазылуу

Окьюучуларыбызны санына къошулганды

Жагъы жылы биринчи жарымына газетле, журналго жазылуу компанияны керюмджели чыгарылыганды. Алапы тинтип, озгын болуу тиленилдиргенди. Къуууну айткыны окьюучуларыбызны санына къошулганды.

Ол а нени къорзотеди? Бек алгъа адамларыбызны миллет селтерини эсе баргъанын Халкъыбызны тарыхын, культуранын, адет-тересин, туу элерибизни бюгюнню жашауларынын, ачыш адамларыбызны юсюндан билрге сюйгенлени тены кълден кен болгъанды. Жаш окьюучуларыбызга къошулганы уа бютюдю бек къуандырады.

Дагында редакцияны ишчилери жумушларын тийишличине тамматганылары да иги себетлик этгенди. Окьюучулары илемлерине кере, магъаналы материалла мажарып, газетни кунден-кунюне сейир этип чыгъаргандыла. Билеуле къурала тургандыла. Аны тилекерине кере да материалла басмалангандыла.

Бу ишде ботачыланы да уллу къыйынлары барды. Ала, аныгъалтыуу билеуле советтерини телефон бла сёвешип, почтачылары ючюне чакъарыла. Ала да эрминей, терек окуна жетеди.

Алайланы араларында энци белгилеп айттылар да бардыла. Бубунтен Созаиланы Зура бу жол окьюучуларыбызны



Гасыланы Нафисат.

санына отуз адам къошханды. Аны айырындан бу почта жагъылуу кампанияны жетишили таммалганды. Андан сора да, бу бөлмюно къуллукчу Эндрейланы Элар да иги къармайды. Почтаны таматгасы Гасыланы Нафисатны да белгилерге керекди. Жазылуу кампанияга ол хар заманда да уллу эс бурды, борчун тынгылы толтуурды.

Быйлада дагында бир заткъ эс бурыйкъ, бу элти почтачылары, бир торло сытуу этей, кюн сайын газетлени, журналланы илерине жетдириди. Аны уа уллу магъанасы барды. Окьюучуларыбыз дуняда, республикада болу турган жагъылыкълыны къагъында билрге окуу диле. Вийкъдан бир-эки кере

Ахыры 2-чи бетдеди.

Адамланы иш бла жалчытууну мадарлары 2 бет

Огурлулукъга куулукъ эте 3 бет

Брежнев Путинча нек болалмаганды? 3-4 бетле

Чемпионланы хазырлаган жер 4 бет

